

**2017-2018-окуу жылындагы №87 орто мектептин китепканасындагы  
иштелген иштин анализи.**

№87 орто мектепте 2017-2018-окуу жылында 26334 окуу китеби , көркөм китеп 529, мугалимдер үчүн усулдук колдонмо 498. 2017-2018-окуу жылында 1992 окуучу окуду. Окуучулар өз убагында окуу китептери менен камсыз болду. Мугалимдерге усулдук колдонмо жана өтүлө турган сабактарга кошумча материалдар берилип турду. Окуучулар окуу китептери менен 71,9% камсыз болду.


Окуу жылында китепканада ар бир даталуу күндөргө карата ай сайын китеп көргөзмөсү, буклеттер, папкалар жана көркөм окуу өтүлүп жатты. Китепканада окуучулар үчүн атайын жүгүртмө илинген.

Окуу жылында окуучулар китепканага жазылып, адабий, жомок жана сабактарга керектүү китептерди алып турушту.

«Келгиле, бирге окуйбуз!» долбоорунун алкагында 1-4-класстын окуучулары жомок китептерди алып окушуп, кайра китептин каармандары жана мазмунун айтып бере алышты. Мугалимдер үчүн усулдук колдонмонун картотекасы жаңыланып турду. Мектепке берилген жаңы китептерге штамп басылып, суммарный журналга катталды. Абалы начар китептерди тазалоо иштери жүргүзүлдү.

- 1-сентябрь Билим күнүнө класстык саатка мугалимдерге материалдар топтолуп берилди. «Менин Мекеним Кыргызстан» деген темада китеп көргөзмөсү жасалды.
- Октябрь айында мугалимдердин күнүнө карата «Мугалим мөмөлүү дарак» деген темада китеп көргөзмөсү жасалды.
- «Жаратылыш жан досум» деген темада китеп текчеси жасалды.
- Ноябрь айында окуучулар менен бирдикте «Жомоктор дүйнөсүнө саякат» деген темада стенд жасалып, китеп көргөзмөсү боюнча талкуу болду. Окуучулар оз ойлорун айтып беришти. Жазуучулар, акындардын китептеринен жазылган көргөзмөсү жасалды.
- Декабрь «Сергек жашоо» деген темада блок файл жасалды. СПИД, насвай, наркоманияга каршы.
- Ч.Айтматовдун туулган күнүнө карата чыгармаларынан китеп көргөзмөсү жасалды.
- 4-класстардын окуучулары бирдикте «Аяз ата келиңиз» сүрөт көргөзмөсүн жасашты.
- Гүлсайра Момунованын 80 жылдыгына карата «Жакшы сөз айткым келет» деген китебиндеги ырларынан, китептеринен текче, көргөзмө уюштурулду.
- Илим, техника жумалыгына карата 6-класстын окуучуларына класстык саат өтүлүп, окуучуларды Касымалы Баялинов атындагы китепканага алып бардым. Ал жерден жаңы техника, роботтордун макеттери менен таанышышты, файл папка жасалды.
- 8-Март Аялдардын Эл Аралык күнүнө карата китеп текчеси, акын-жазуучулардын энелерге арналган ырларынан файл папка жасалды.
- 21-Март Ноорузга карата мугалимдерге, окуучуларга класстык саат өтүүгө материалдар берилди. Мусулмандардын Нооруз майрамынын тарыхы, сүмөлөктү кантип жасашат деген темада файл папка жасалды.

- 9-Май Жеңиш күнүнө карат Согушта курман болгон баатырларды эскеребиз деген темада сүрөттөрдөн, китептерден көргөзмө, буклеттер жасалды.
- 2017-2018- окуу жылына окуучуларга, мугалимдерге таратылган окуу китептерин тазаланып, чапталып, жыйналып алынды.

Китепкана башчысы:  Борончиева Н.